

Мугалим менен окуучунун ортосундагы жолдоштук мамиленин сакталышы

Мектеп психологу Алыкулова Бермет Нурбековна

Мектеп психологу ким менен иштешет



Окуучу менен жолдоштук мамиледе болуу үчүн кеңештер

- ▶ Окуучулар менен болгон мамилени жакшыртууда педагогдор тынымсыз аракеттешиши керек
- ▶ Баардык окуучуларга бирдей мамиле жасаңыз жана бирдей урматтоону талап кылыңыз
- ▶ Окуучулар үлгү алгандан үйрөнүшөт, андыктан аларга кандай сый көрсөтсөңүз, ошондой сый көрөсүз
- ▶ Окуучулар жардамга муктаж болушу мүмкүн же жөн гана аны уга турган адамга муктаж болушу мүмкүн. Аларды угуп , түшүнүүгө аракет кылыңыз
- ▶ Окуучуларга катуу мамиле кылбоого аракет кылыңыз, анткени окуучу сиздин сабагыңыздан коркпоо керек
- ▶ Окуучуларды класска кирип келе жаканда жылмайып тосуп алыңыз.
- ▶ Алардын жашоосундагы болуп жаткан окуяларга көңүл бөлүңүз

Мугалим менен окуучунун мамилеси

- ▶ **Жылмаюу** - сиз жылмайганда башка адамдан жумшак жүрүм-турум күтөөнүздү билдиресиз. Окуучулар капалуу же агрессивдүү болсо дагы сиздин жылмаюуңуз алардын терс энергиясын азайтат. Андыктан сиз окуучуларга дайым жылмайган жүзүнүздү көрсөтүп , саламдашыңыз.
- ▶ **Эреженин болуусу**- класстагы эрежелер окуучулардын билим алуу жана көңүл ачуу укугун, ошондой эле сиз сабак берүү укугун коргоо үчүн бар. Бул укуктар эч кандай жол менен бузулбай тургандыгы так айтылып кабыл алынышы керек .

- ▶ **Алдын ала пландоо**- эгер сиз пландалбаган иш-аракеттерди жасасаңыз анда дароо класс көзөмөлүн жоготосуз. Мисалы:эрежелер аткарылышы керек, бирок окуучулардын эреже бузуусуна көз жумуп койсоңуз , сизди олуттуу кабыл алышпайт. Мындай учурда көп сөздүн ордуна анын натыйжасын көрсөтүңүз.
- ▶ **Күнүмдүк эрежелердин болуусу**- бул убакытты текке кетирбөөнү алдын алат жана окуучулардын концентрациясын күчөтөт. Ошондуктан класстагы бардык кыймыл аракеттер күнүмдүк иш аракеттерге байланыштуу болушу керек

Адамдын темпераменти

- ▶ Психология адамдарды мүнөзүнө жараша 4 түргө бөлөт. Адамдын темпераменти анын кыймыл аракетин, кырдаалга болгон мамилесин жана кыйынчылыктарды кандайча жеңип чыга турганын көрсөтөт.



► Сиздерге кеңешим, балдардын мунөзүндөгү өзгөчөлүктөрүнө байкоо жүргүзүү менен тарбияласак, жакшы натыйжаларды бермек

- ▶ **Холерик**
- ▶ Активдүү, тынч эмес, агрессивдүү, таасирленген, аябай эмоцианалдуу, Оптимист.



Сангвиник



- ▶ Ачык -айрым,
сүйлөөк, жандуу,
ынгайлуулукту
сүйгөн,
демилгечил

Флегматик

- ▶ Пассивдүү , аракетчил, терең ойлуу ТЫНЧТЫКТЫ сүйгөн, ишенимдүү, бир калыпта.



Меланхолик

- ▶ Аябай сезимтал келишет, кыжырланган, туталанган, эпке келбес. Сынды жана мактоону жүрөккө жакын кабыл алат.



Физ. Минутка

- ▶ Австралиялык жамгыр
- ▶ Жаныңыздагы адамга жылуу сөз айтыңыз (комплимент)